

РЕЗЮМЕ

Омурзакова Акылай Кенешбековна

Дареги: Кыргыз Республикасы,
Ош шаары, Фуркат айылы.
тел.: +996 559 92 52 99

ЖЕКЕ МААЛЫМАТ:

- Туулган жылы: 09.02.1991-ж.т.
- Улуту: кыргыз;
- Үй-бүлөлүк абалы: никеси бар, 3 уул, 1 кыздын энеси.

БИЛИМИ:

Жогорку.
Ош мамлекеттик университети, чет тилдер факультети.
Адистиги: лингвист, котормочу.

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ

- 2014-2024-ж.ж. Өзгөн районундагы Ы.Бектемиров атындагы орто мектеби
- чет тили мугалими.

БИЛГЕН ТИЛДЕРИ:

- кыргыз;
- орус;
- англис тили.

КОМПЬЮТЕРДИК САБАТТУУЛУГУ

- Microsoft Office (Word, Excel) ж.б.

ЖЕКЕ САПАТТАРЫ:

Жоопкерчиликтүү, эл менен тил таба алат, уюштуруучулук сыпаты бар.

Кыргыз Республикасы

ДИПЛОМ

№ CD130245333

ОШ МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИОННОК КМИССИЯСЫ

Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын
2013-жылдын 19-июнундагы чечими менен

Омурзакова Акылai Кеңешбековна

"Котормо жана котормо таануу"

адистиги боюнча
книги, котормо
квалификациясы ыйгарылды.



Мамлекеттик аттестациялык
комиссиянын төрагасы:

Ректор:

Диплом *жарык* билим жөнүндөгү мамлекеттик
документ болуп эсептелет.
2 барак тиркеме милдеттүү.

Аныктыгын текшерүү: www.tatip.com.kg



Каттоо номери 1318

Ош шаары, 25-август 2013-жыл

Кыргызская Республика

ДИПЛОМ

№ CD130245333

ОШСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

Решением Государственной аттестационной комиссии
от 19 июня 2013 года

Омурзаковой Акылai Кеңешбековна

присвоена квалификация
книги, переводчик
по специальности
"Перевод и переводоведение".



Председатель Государственной
аттестационной комиссии:

Ректор:

Диплом является государственным документом
о высшем образовании.
Приложение на 2-х листах обязательно.

Проверка подлинности: www.tatip.com.kg



Регистрационный номер 1318

Ош шаары, 25-август 2013 года



ОШ МАМЛЕКЕТТИК
МАМАЛЕКЕТТИК
№ CD130245333

ДИПЛОМУНА ТИРКЕМЕ

Каттоо номери 1318

Берилген датасы: 25-август 2013-жыл

Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын
2013-жылдын 19-ноябрында чечими менен

"Котормо жана котормо таянуу"
владения боюнча

личности, котормо

квалификация



Ректор:

Декан:

Катчы:



Фамилиясы, аты, атысынын аты

Омурзаков, Аманжол Кенешбековна

Туулган жылы: 9-февраль 1991-жыл

Билими жөнүндөгү баштапкы документи:

2008-жылы баштапкы тапшыруу орто билими

жөнүндөгү аттестат

Кыргыз Республикасынын

Кыргыз Республикасынын

университетинин

Окуучу акты: 2013-жылы Ош мамлекеттик

университетинде

Факультет: Чал тилдер

Окуучу кундузгү түрүнүн нормативдүү

мөөнөтү: 5 жыл

Адреси: Котормо жана котормо таянуу

Адреси:

Жыйынтыктоочу мамлекеттик экзамендер:

1. Кыргызстан тилдери

2. Кыргызстан тилдери

3. Кыргызстан тилдери

4. Кыргызстан тилдери

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин

аткарылышы:

"Ош мамлекеттик университетинин англис тилин катталуу

аткарылышы"

...уу жана

Бул диплом билим деңгээлине жана

квалификациясына ылайык профессионалдык

интердүүлүккө, аспирантура өтүүгө укук

берет.

Тиркемеси - 2 барак.

Диплому жок болсо, жараксыз.

Фамилиясы, аты, атысынын аты

Омурзаков, Аманжол Кенешбековна

Дата төрөлгөн: 9-февраль 1991-жыл

Предыдущий документ об образовании:

аттестат о среднем полном образовании,

выданный в 2008 году

Вступительные испытания: прошла

Поступил(а): в 2008 году в Ошский

государственный университет

Завершил(а) обучение: в 2013 году в Ошском

государственном университете

Факультет: Иностранного языка

Нормативный срок обучения по очной форме:

5 лет

Специальность: Перевод и переводоведение

Специализация:

Итоговые государственные экзамены:

1. История Кыргызстана

2. Английский язык

Выполнение и защита выпускной

квалификационной работы:

"Образности перевода русского и английского

английский язык."

...отлично

Данный диплом дает право

на профессиональную деятельность в соответствии с

уровнем образования и квалификационной

степенью, поступление в аспирантуру.

Приложение на 2 листах.

Без диплома не действительно.



ОШ МАМЛЕКЕТТИК
МАМАЛЕКЕТТИК
№ CD130245333

Приложение к диплому

№ CD130245333

Регистрационный номер 1318

Дата выдачи: 25 августа 2013 года

Решением Государственной аттестационной
комиссии от 19 июля 2013 года

присвоена квалификация

личности, переводчик

по специальности

"Перевод"



Ректор:

Декан:

Секретарь:



Наименование дисциплин

Общее количество часов	Итоговая оценка
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	12
12	13
13	14
14	15
15	16
16	17
17	18
18	19
19	20
20	21
21	22
22	23
23	24
24	25
25	26
26	27
27	28
28	29
29	30
30	31
31	32
32	33
33	34
34	35
35	36
36	37
37	38
38	39
39	40
40	41
41	42
42	43
43	44
44	45
45	46
46	47
47	48
48	49
49	50
50	51
51	52
52	53
53	54
54	55
55	56
56	57
57	58
58	59
59	60
60	61
61	62
62	63
63	64
64	65
65	66
66	67
67	68
68	69
69	70
70	71
71	72
72	73
73	74
74	75
75	76
76	77
77	78
78	79
79	80
80	81
81	82
82	83
83	84
84	85
85	86
86	87
87	88
88	89
89	90
90	91
91	92
92	93
93	94
94	95
95	96
96	97
97	98
98	99
99	100
100	101
101	102
102	103
103	104
104	105
105	106
106	107
107	108
108	109
109	110
110	111
111	112
112	113
113	114
114	115
115	116
116	117
117	118
118	119
119	120
120	121
121	122
122	123
123	124
124	125
125	126
126	127
127	128
128	129
129	130
130	131
131	132
132	133
133	134
134	135
135	136
136	137
137	138
138	139
139	140
140	141
141	142
142	143
143	144
144	145
145	146
146	147
147	148
148	149
149	150
150	151
151	152
152	153
153	154
154	155
155	156
156	157
157	158
158	159
159	160
160	161
161	162
162	163
163	164
164	165
165	166
166	167
167	168
168	169
169	170
170	171
171	172

Дисциплиналардын аталышы		Саны
1.	Кыргызстан тарыхы	136
2.	Укук таануу	76
3.	Философия	136
4.	Маданият таануу	76
5.	Билим сабагы	66
6.	Манас таануу	68
7.	Саясат таануу	76
8.	Социология	166
9.	Кыргызбोरус тили	70
10.	Экология	70
11.	Заманбап табият таануунун көпчөлүкчөлөрү	100
12.	Математика	160
13.	Информатика	70
14.	Кошомоо информатика	100
15.	Психология жана психология	408
16.	Дене тарбия	90
17.	Латын тили	100
18.	Дүйнөлүк алфавиттин тарыхы	368
19.	Экономика чет тили (испан)	1640
20.	Англис тилинн оорук жана жазуу жөнүнүн практикасы	250
21.	Практикалык грамматика	210
22.	Практикалык фонетика	70
23.	Теориялык фонетика	120
24.	Теориялык грамматика	54
25.	Лексикология	50
26.	Котормонун теориясына киришүү	62
27.	Котормонун теориясы жана практикасы	60
28.	Котормонун теориясы жана тарыхы	90
29.	Коомдук жана саясий котормо	60
30.	Коммерциялык котормо	60
31.	Синхрондук котормо	60
32.	Иш каттарды менен иштөөнүн негиздери	60
33.	Жазуу котормо	60
34.	Текникалык котормо	50
35.	Компьютердик котормо	40
36.	Инженер-техникалык котормо	80
37.	Аннотациялык котормо	20
38.	Адабий котормо	30
39.	Түшүктүү котормо	80
40.	Реферативдик котормо	20
41.	Котормонун этикасы	30
42.	Бизнес жазуу	50
43.	Маркетингдик негиздери	80
44.	Литературадан өкүттүүлүн тарыхы	40
45.	Тил илимине киришүү	56

1.	История Кыргызстана	186	хорошо
2.	Православие	76	за 476,80
3.	Философия	186	за 476,80
4.	Культурология	76	за 476,80
5.	Урок нравственности	66	за 476,80
6.	Математика	68	за 476,80
7.	Политология	76	за 476,80
8.	Социология	76	за 476,80
9.	Кыргызский/русский язык	166	от 214,40
10.	Экология	70	за 476,80
11.	Концепции современного естествознания	70	за 476,80
12.	Математика	100	за 476,80
13.	Информатика	160	от 214,40
14.	Прикладная информатика	70	за 476,80
15.	Психология и психология	100	за 476,80
16.	Филозофия	408	за 476,80
17.	Латинский язык	90	от 214,40
18.	История мировой литературы	100	за 476,80
19.	Второй иностранный язык (немецкий)	368	от 214,40
20.	Практика устно-письменной речи английского языка	1840	хорошо
21.	Практическая грамматика	260	за 476,80
22.	Практическая фонетика	210	за 476,80
23.	Теоретическая фонетика	70	за 476,80
24.	Теоретическая грамматика	120	хорошо
25.	Лексикология	54	за 476,80
26.	Введение в теорию перевода	50	хорошо
27.	Теория и практика перевода	62	хорошо
28.	Теория и история перевода	60	удовлетворительно
29.	Общественно-политический перевод	90	за 476,80
30.	Коммерческий перевод	60	за 476,80
31.	Синхронный перевод	60	за 476,80
32.	Машинопись и основы диктофонизации	60	за 476,80
33.	Письменный перевод	60	за 476,80
34.	Технический перевод	60	за 476,80
35.	Машинный перевод	60	за 476,80
36.	Научно-технический перевод	40	за 476,80
37.	Аннотированный перевод	30	за 476,80
38.	Художественный перевод	60	за 476,80
39.	Пословный перевод	30	за 476,80
40.	Реферативный перевод	20	за 476,80
41.	Переводческая этика	30	за 476,80
42.	Бизнес письмо	50	удовлетворительно
43.	Основы маркетинга	80	за 476,80
44.	История лингвистических учений	40	за 476,80
45.	Введение в языкознание	56	хорошо

округа
от 21.05.20
педнем
или каких



САНЫ

Дисциплиналардын аталышы

46.	Информационные технологии в лингвистике	40	зачтено
47.	Статистика	62	зачтено
48.	Введение в межкультурную коммуникацию	70	зачтено
49.	Общее языкознание	40	зачтено
50.	Современные языковые процессы	54	зачтено
51.	Страноведение	108	хорошо
52.	История английской и американской литературы	120	удовлетворительно
53.	История английского языка	90	зачтено
54.	Культура речи	40	зачтено
55.	Сравнительная типология	88	хорошо
Выполнил(а) курсовые работы (проекты):			
56.	По специальности	20	хорошо
Прошел (прошла) практику:			
57.	Переводческая практика	14	отлично
58.	Государственная практика	20	хорошо
Всего часов теоретического обучения:		6634	

- КОНЕЦ ДОКУМЕНТА -

* - за время обучения в другом высшем учебном заведении

Ректор:
Декан:
Секретарь:



Ректор:
Декан:
Катедра:

- ДОКУМЕНТИН АЯГЫ -

* - башка жогорку окуу жайында окуган мезгилде



